



2-Бөлүм:  
ЫБРАЙЫМ

Ыбрайым деген бир адам кол менен жасалган сөлөкөттөр чыныгы Кудайдыкы экендигине ишенбеген. Ал Кудайды жаратуучу катары таанып жана жасалма кудайга табынуу аркылуу ага табынуу мүмкүн эмес экендигин билген.






Кудай ага мындай деп сүйлөдү:  
«Ыбрайым, бул бутка  
табынуучулардын шаарын ташта.  
Өзүңдүн үй-бүлөңдү жана өлкөңдү  
таштап мен айткан жерге бар. Мен  
сени бүт улуттардын атасы кылам.  
Сени алкагандарды мен алкайм, сени  
каргагандарды мен каргайм. Сен  
аркылуу бүт элдер бата алышат».



Ыбрайым, күнөө менен өлүмдү талкалаган  
убадаланган уул боло алмакпы?

Болжол менен биздин заманга  
чейин 1921 жыл мурда.




Ыбрайым, өзү уккан үн Кудайдыкы экендигине ишенген жана кайда бара жатканын билбесе да, Ага баш ийген. Ал буттарга табынуучуларды таштап тирүү Кудайды ээрчип баратканын гана билген. Өзүнүн Кудайга ишенгендигин далилдөө үчүн ага башка эч нерсенин кереги жок эле, бирок ал өзүнүн жакын тууганы Лотту өзү менен бирге алып кетти.



Ыбрайымдын сапары Хамдын баласы отурукташкан Канаан жергесин көздөй тартылат. Азыр ал жер «Палестина» деп аталат. Ошол жерде Кудай ага мындай деп сүйлөйт:



Ыбрайым, ошол жердин бул четинен аркы четине чейин басып өт. Ушул Канаан жергесин сенин келечектеги балдарыңа берем. Мен сенден ушунчалык көп жана эсеп жеткис эл жаратам. Аларды жердеги кум сыяктуу көбөйткөндөн көбөйтөм.



Саара, Кудай мага:  
«Сенин абдан көп  
балдарың болот!» -  
деди.

Сен билесиң да,  
мен бала төрөй турган  
курактан ашып калдым.  
Кантип мен балалуу  
болмок элем?

Кудай: «Сен  
уулдуу болосуң!»  
- деди.


Башталыш 12:1-3, 13:14-17



Кээ бир учурларда  
Ыбрайым өзүнүн  
сапарын токтотуп  
Кудайга кан чыгаруу  
менен курмандык  
чалып турду. Ал  
Абыл сыяктуу өзүнүн  
күнөөлүү экендигин  
жана ал өлүмгө  
татыктуу экендигин  
моюнуна алып,  
курмандык чалган.

Козуну курмандыкка чалуу  
күнөөдөн арылта алган эмес, бирок  
Кудай анын ишенимин көрүп туруп,  
ага жараша анын күнөөсүн кечкен.






Арадан он жыл  
өткөндөн кийин...

Ыбрайым, сен он жыл мурда мага: «Сен бала төрөйсүң деп, Кудай айтты!» - дедиң эле. Мен азыр 75 жаштамын сен болсо, 85 тесиң. Биз карып баратабыз, бирок дагы деле балалуу боло алган жокпуз. Жакында, сен бала төрөткөнгө деле жарабай каласың. Сен ошону чын эле Кудайдан уктун беле?



Мен аны Кудай айтканын билем, бирок Ал эмнеге мынча узак убакыт күтүп жатканын билбейм. Ал мага: «Сенден улуу эл чыгарам!» - деп айткан, а бирок анын ордуна курган чал менен бала төрөөгө чамасы жок кары кемпир, дагы эле короо-короо койдон башка эч нерсеси жок отурушат.





**Коркпо, Ыбрайым,  
Мен сенин калканыңмын,  
сенин сыйлыгың абдан  
чоң болот.**

Мага кандай  
сыйлык бермек  
элең, өзүм балалуу  
боло албай  
жүргөндө?

**Сен жана Саара  
перзенттүү  
болосуңар!**





**Келчи, Ыбрайым, мына бу  
жылдыздарды көрдүңбү, сен  
аларды санай албайсың. Ушул  
жылдыздардай эле сенин  
балдарың да сан жеткис  
көп болот.**

Баары Сен  
айткандай болот, мен  
ага ишенем.

**Сенин мага болгон ишениминди,  
мен адилдик катары кабыл алам. Сен  
билип кой, сенин балдарың бөтөн жерде  
жашайт. 400 жыл кул катары бөтөн жерде  
кызмат өтөгөн сенин балдарың эбегейсиз  
чоң байлык менен ал жерди таштап чыгат.  
Анан алар ушул жерге келишип аны  
мурас катары кабыл алышат.**

**УБашталыш 15:1-6, 13-14**





Уул жөнүндөгү убада  
кайда? Мен күндөн күнгө  
карып баратам. Жакында сенин  
уругуң түгөнөт. Ыбрайым,  
мен сага эч качан бала  
төрөп бере албайм.

Салт боюнча, күң  
аялдардын бири менин  
ордума төрөп бериш  
керек.





Бул биздин балалуу  
болушубуздун акыркы айласы  
экенин көрбөй турасыңбы? Кеч  
болуп кала электе аны ал да,  
перзенттүү болуп калганга аракет  
кыл. Бул Кудайдын эрки.  
Антпесең кантип улуу элдин  
атасы болмок элең.





Мындан  
башка  
жол жок.

Ыбрайым сыйынбай туруп, ал эле эмес Кудайдын берген убадасын да унутуп, аялынын айтканына көндү.




Бир нече айдан  
кийин...

Мен  
Ыбраымдан  
балалуу болгону  
калдым.



Ажар Ыбраымдан төрөй тургандыгын  
билгенде өзүнүн көөдөнүн көтөрүп Саараны  
жек көрүү менен карай баштады. Саара  
муну көргөндө, ичи ачышып ачуусу келди.




Саара Ажарды кара санатайлык менен аябай эзип иштетип жатты. Кудай эч качан адамды эки аялдуу болусун же болбосо күңүнөн балалуу болсун деген эмес.

Сууну ташып  
бүткөндөн кийин,  
отун жарып  
башта.

Ажар качуу планын  
ойлоп чыкты.



Ажар ошентип ал жерден чөлдү көздөй качып чыгып кетти. Ал качып жүрүп олтуруп чарчады жана андан ары бара албай калганда, ачкалыгынан кулап түштү. Кудай Ажардын азап чегип жатканын көрүп:




**Ажар, Саарага кайтып барып ага баш ийгиниң. Сен балалуу болосуң жана анын атын Ысмайыл деп коёсуң. Анын мааниси, Кудай угуп турат дегенди билдирет.**



**Андан көптөгөн  
сан жеткис балдар  
төрөлөт. Ысмайыл жапайы  
эшектей болот. Ал ар дайым  
ар ким менен урушуп-  
талашып жашайт. Ал өз  
бир туугандарынын  
жанында жашайт.**





Ажар ошентип кайтып  
келип жана өз убагы  
келгенде уул төрөдү.

«Кудай мага:  
«Бул уул Ыбрайымдын уулу  
болгондуктан ал көп элдин  
атасы болот!» - деди».

Ысмайыл кийинчерээк бүткүл араб  
элдеринин атасы болуп калды.

Ыбрайым 86 жашка толгондо Ысмайыл төрөлдү. Ысмайыл төрөлгөндөн көп өтпөй эле Ыбрайым бала төрөткөнгө жарабай калгандай болуп аябай карып калды. Ысмайыл, Кудай Ыбрайымга убадалаган уул болдубу? Бирок Кудай ал уул Саара менен Ыбрайымдан төрөлөт деп айткан да.



Эгер Ыбрайым менен Саара балалуу болгонго жарабай калышса Кудай өзүнүн убадасын кантип аткара алат?



Ысмайыл 13 жашка чыкканда, Ыбрайым 99 жашка чыкты, ошондо Кудай ага дагы бир жолу сүйлөдү:

**Ыбрайым, мен Кудуретүү  
Кудаймын. Мен айткандын  
баарын аткар жана күнөө кетирбе.  
Мен сага мурда айткандай, сенин  
балдарыңды көбөйткөндөн  
көбөйтөм жана сен көп улуттардын  
атасы болосуң. Сени менен түзгөн  
келишимди сени менен жана  
сенин балдарың менен бузбай  
сактап ишке ашырам.**



Мен Канаан жергесин сага жана сенин балдарыңа түбөлүккө энчилеп берем. Сааранын боюна бүтүп, мен убадалаган жана ошол көп улуттун клечектеги төрөсү болгон уулду төрөп берет.



Ха-ха. Кантип эле ошондой болсун? Менин жашым 99 га ал эми Саараныкы болсо 89 га барып калды. Менин денем солгундап өлүктөн айырмасы жоктой болуп калды. Биз балалуу боло албайбыз. Ошондуктан, суранам, Ысмайылды эле ошол убадаланган уулга айландырып салчы.




**Жок, мен башында эле убадалагандай  
силердин өз денелерден жаралган убадаланган  
уулдуу болосунар. Ошентип кандай болгондо  
да, мен убадалаган Ак-Бата Ысмайыл  
аркылуу эмес, Анын өзү аркылуу таралат.  
Бир жылдан кийин Саара уул төрөйт.**



Ушундай да болчу беле?... Ооба!  
Адамды жараткан Кудай эки карыган  
денеден уул жараталбай эмне  
болуптур... Албетте, Кудай муну да  
жасай алат!








Бир нече күн өткөндөн кийин үч жолоочу чөл тараптан чыгып келишти. Алар алыс жол жүрүп чарчап-чаалыккандай эмес жана ошол эле замат жакын арадан келгендерге да окшошподоу.

Алар демдүү-күчтүү, ишенимдүү жана түбөлүк өмүргө ээ адамдар сыктуу эле.

Ыбрайым, аларды улам карап отуруп бул чөлкөмдөгүлөргө окшобогонун сизди, бирок ал бул коноктордун бул дүйнөдөн эмес экендигин билген жок.



Алардын экөөсү адил периштелер эле, ал эми үчүнчүсү болсо, Ыбрайым менен сүйлөшүүгө мүмкүн болсун деп, периштенин бейнесин кийген Кудайдын өзү болчу. Ыбрайым аларды утурлап тосуп чыкты.






«Ыбрайым,  
сенин жубайың  
Саара уулдуу  
болот».

Хи-хи-хи...

«Мен карыган  
кемпирмин жана абышкам  
Ыбрайым менден да  
карыраак болсо, кантип эле  
мындайга жөндөмдүү  
болушубуз мүмкүн?»



Эмне үчүн Кудай: «Сен  
уулдуу болосуң!» - деп, айтса  
Саара күлүп жатат?

Мен күлгөн  
жокмун.


Жок, сен чындап эле күлдүң,  
анткени ишенбей жатасың. Кудай  
үчүн кыйын нерсе барбы? Сенин  
боюңа бүтүп, төрөй турган  
маалыңда мен кайра келем.





Ыбрайымга, мен кылганы жатканым жөнүндө айтып беришим керекпи? Ал көп балалуу болуп, укум-тукумуна мага баш ийип жашоону үйрөтөт.

Ооба, ал билиши керек.



Содом жана Амор  
шаарларында күнөө абдан күч  
алып, чегине жетти. Ошондуктан,  
мен ушул шаарда жашаган ар бир  
жанды, атап айтканда, эркектерди,  
аялдарды жана жаш балдарды,  
тыптыйпыл кылып  
жок кылам».

Бирокменин  
тууганым Лот да  
өзүнүн үй-бүлөсү  
менен ошол жерде  
жашайт!






Кудай,  
адил адамдарды күнөөкөр  
адамдар менен кошо жок кылбайт  
го.. Эгер ошол шаарда 50 адил  
адам бар болсо эмне кыласыз? Адил  
адамдарды сактоо үчүн бүт шаарга  
ырайым кыласызбы? Акыркы Сот  
адилдик менен ишке ашары  
белгилүү.

Эгер мен ошол  
шаардан 50 адил адам  
тапсам, анда бүт  
шаарга ырайым  
кылам.






Мен пендемин, топуракмын,  
Кудай менен сүйлөшүүгө татыксызмын, бирок  
эгер ошол шаарда 45 адил болуп калса, дагы 5 адил  
адам жетпей калды деп, бардык шаарды  
жок кыласызбы?

Эгер ал жерде 45 адил  
адам чыкса, мен ал шаарды  
талкалабайм.

Эгер 40 адил адам  
табылса да, шаарга  
тийбейм.

А, эгер 40 адил адам  
гана табылсачы?






Таксыр, мага  
ачууланбаңыз, бирок  
30 эле адил адам  
табылсачы?

Ошол 30 адам  
үчүн шаарга  
тийбейм.

Эгер 20 адил  
адам табылса,  
ошол күнөөгө  
баткан шаарга  
тийбейм.

Эгер 20 адам  
табылса эмне  
болот?

A comic book illustration showing a man and a woman in a desert setting. The man, on the right, has a beard and is wearing a brown turban and a red tunic. He is holding a wooden staff. The woman, on the left, is shown in profile, looking towards the man. She has dark hair and is wearing a white garment. The background is a simple, stylized desert landscape with some foliage. There are three speech bubbles containing text in Kyrgyz.

Сизден өтө суранам, каардана көрбөсөнүз экен,  
бул менин акыркы суроом болсун, жооп бере көрүңүз.  
Эгер 10 гана адил адам чыкса эмне болот?  
Шаарды талкалайсызбы?

Жок, эгер  
мен 10 адил жан  
тапсам, шаарды  
талкалабайм.

Эгер 10 адил адам  
да таппасаңыз, анда менин  
жээним Лотко эскертип  
коюңузчу.

Бүгүн кечинде  
биз ага тийе кетебиз.




Ошол эки периште шаарга кечинде кирип, Лоттун үйүнүн жанынан өтүп баратышып.



Ушунчалык бузулган жер турбайбы, мен ойлогондон да жаман экен.

Мен эми, Кудай эмне үчүн бул жерде жашаган бардык адамдарды жана жаныбарларды жок кылгысы келип жатканын, түшүндүм.



Эй, жолоочулар,  
силер эмне кечинде көчөдө  
жүрөсүнөр, бул жер коопсуз  
эмес. Келгиле, менин үйүмө  
кирип, түнөп кеткиле.

Сулуу  
кишилер  
экен. Жүрү  
башкаларга да  
булар жөнүндө  
айтып берели.





Лот, буларды биз менен бачабаздык кылсын деп жөнөткөн го.

Жоголгула, булар андай бузукулукка барышпайт.

Ал эмне өзүн бизден жакшыраакмын деп ойлоп жатабы?

Биз сенин үйүндүн эшигин талкалап, сенин чет элдик конокторуна көргүлүктү көрсөтөбүз.

Ал аябай тажаалданган адам го.

Бизге сенин кыздарыңын кереги жок, бизге тээ тиги сулуу эркектер керек.



Кудай-Теңир  
силерди көр кылат.


Алар  
кайда  
кетти?

Ким чыракты  
өчүрүп салды?

Ким чыракты  
өчүрүп салды?


Менин көзүм  
көрбөй атат! Эмне  
болду?





Сен эртең менен үй-бүлөң менен шаардан чыгып кет. Кимге бул жөнүндө эскерткиң келсе, эскерт. Кудай адил, ошондуктан мындай күнөөгө эми чыдабайт.


Эртең Кудай бул жерге асмандан от жаадырат. Содом жана Амордо жашагандардын баары өлүшөт.



Болгула бачым,  
от жакында келип  
түшөт, эч ким качып  
кете албайт.

Кудай сага:  
"Шаар күйүп жатканда,  
кылчайып артын  
карабасын!" - деп  
айтты.





Арт жакты  
караба!

Ы-ы-ы...



Ай, жок! Ата! Апам  
Кудайдын сөзүн укпай,  
туз мамыга айланып  
калды.

**Караба!**  
**Токтобой астыга**  
**баса бер.**



Ошол күнү Содом менен Амордо жашаган ар бир жан өлүп жок болду. Кудай адил! Ал күнөөнү ушунчалык жек көрөт, айрыкча бузукулук менен жакындашууну – эркек менен эркек жана аял менен аялдын бири-бирине жакындашуусун, жек көрөт. Жаш балдар менен болгон жыныстык катнашуу эң жаман күнөө болуп эсептелет.




Кудай: «Жер жүзүн экинчи жолу эч качан топон суу каптатып кыйратпаймын!» – деп убада берген. Кийинки жолкусунда ал от менен кыйратып жок кылат. Кандай гана күнөө болбосун анын жазасы өрт көлүндөгү денелик жана түбөлүк өлүм. Кудайдын ырайымы менен Лот куткарылды. Лоттун аялы болсо Кудайдын: «Артыңды караба!» – дегенине толук ишенбей, кулак салбагандыктан туз мамыга айланды.



Күнөө үчүн жаза  
бир гана өлүм.





Кудайдын сага ырайым кылгандыгына мен абдан кубанып турам. Лот, сен ал жерде өлмөксүң. Кудай күнөө менен бузукулукту абдан жек көрөт. Сен андай адамдарга жолобошуң керек.

Аялың үчүн биз көңүл айтабыз. Сен эми эмне кыласың?

Биздин мындан аркы жашообуз эч качан андай болбойт эми.

Лот эки кызы менен сапарын улады, ал эми Ыбрайымга болсо Кудай батасын берди.

Башталыш 19:24-26; Лебилер 18:22; Римдиктер 1:23-32, 6:23; 1-Корунтуктар 6:9-11; Аян 21:8

Кудай, Саара уулдуу болот деп убада берген. Ыбрайым менен Сааранын көптөн бери уннутта калган бирин-бири каалоо сезимдери ойгоно баштады.



Ыбрайым, сен эмне эле болуп калгансың? Көп жылдардан бери сен мага минтип карай элек болчусуң.





Бул кандай керемет! Көп өтпөй эле бардыгы Сааранын кош бойлуу болуп калгандыгын билишти!

Кудай айткандай, анын атын  
Ыскак деп койбуз. Ал улуу  
элдин атасы болот.




Ооба, Кудай мага  
сен уул төрөйсүң дегенде,  
мен күлбөдүм беле. Менин  
ушунча жашымда бала  
төрөөрүмдү ким билип  
коюптур?

Кудай убадасына  
турду. Ал ар дайым  
ушундай кылат.



Ыбрайымдын Ажардан көргөн 14 жаштагы уулу Ысмайыл, жаңы төрөлгөн бөбөктү жек көрө баштады.



Кичинекей  
келесоо менин  
үстүмөн күлүп жатат.  
Мен бул мисирликти  
менин уулум Ыскак  
менен бир үйдө  
жашатпайм.

Тиги, күндү баласы менен кошо кууп чык! Алар Кудайдын убадасы менен төрөлгөн Ыскагым менен бирге мураскор боло алышпайт.



Кудай Ыбрайымга мындай деп айтты:  
«Сааранын айтканын кыл. Ажар менен  
Ысмайылды үйүндөн кетир. Ысмайыл  
Ыскак менен бирге мураска ээ боло  
албайт.




Буга анчалык кайгыра бербе,  
себеби Мен алар үчүн өзүм кам көрөм.  
Ысмайыл да сенин уулун, ошондуктан  
мен андан да улуу эл чыгарам. Бирок,  
Шайтанды жеңе турган Куткаруучу,  
убадаланган Уул, Ысмайылдын эмес  
Ыскактын тукумунан чыгат.



Ысмайыл эр жетип, Араб  
элинин атасы болсо, ал эми  
Ыскак Жүйүт элинин  
атасы болуп калат. Арабдар  
менен Жүйүттөр аталаш  
бир туугандардын балдары.

Башталыш 21:1-3, 9-14


\* «Ыскак» деген ат, «күлкү» деген сөздү  
түшүндүрөт.



Сен керемет уулсун.  
Сен дүйнөнү күнөөдөн  
арылтасыңбы?

Ыбрайым өзүнүн  
уулу Ыскакты  
ушунчалык  
сүйгөндүктөн, алар  
бири-биринен  
айрылгыс болуп  
калышты.





Ата, сен эмнеге  
бул татынакай козуларды  
союп, аларды таштардын  
үстүнө коюп алып,  
өрттөп жатасың?

Асмандын жана жердин  
Кудайы, ыйык жана таза,  
мага окшогон күнөөлүү  
адамга салыштырганда,  
ал өтө аруу. Эң биринчи  
киши - Адам күнөө  
кетиргенден бери жер  
бетиндеги бардык пенделер  
Кудай алдында  
күнөөлүү.

Мен козуну союп, Кудайга  
тартуулаганым, өзүмдүн күнөөкөр  
экендигимди моюнума алып, менин  
ордума күнөөсүз козуну өлтүрүп  
жатканымды көргөзүү.

“Күнөө кылсаң  
өлөсүң!” дегенине  
карабай күнөө кетиришкен  
Адам менен Обонун уяттуу  
денелерин Кудай өзү  
өлтүргөн жаныбарлардын  
терилери менен жапкан.

Ыскак эр жетти жана атасынын Кудайына ишенгенге үйрөндү. Ыбрайым аны ушунчалык сүйгөндүктөн, алар чогуу Кудайга табынып, курмандык кылуучу жайга да бирге барып жүрүштү. Козу союлуп, анан курмандык чалынуучу жерге коюлуп, өрттөлдү.





**Ыбрайым, өзүндүн уулунду  
алып, аны бүтүндөй өрттөлүүчү  
курмандык кылып мага  
тартуулашыңды каалайм.**





Оо, Кудай!


Сен кантип ушул нерсени сурайсың? Мен Сени тааныбай турам. Бутпарастар гана адамды курмандыкка чалышат! Сен деген, менин уulum Ыскактан улуу эл чыгарам деп айтпадың беле. Эгер мен аны өлтүрүп салсам, сенин убадаң аткарылбай калбайбы...





А, бирок сен  
Кудайсың да.... Мен  
эч нерсеге түшүнбөй  
турам, бирок мен  
Сенин сөзүңдү эки  
кыла албайм.

Башталыш 22:2; Римдиктер 5:12




Биз үч күндүк сапарга чыгабыз, демек биз бир жумага кетебиз.

Абайлагыла. Мен эки эркегим үчүн сыйынып турам.




Арадан үч күн өттү.

A man with a blindfold is talking to a man with a sword. The man with the sword is wearing a blue tunic and has a sword on his back. The man with the blindfold is wearing a brown tunic. They are in a mountainous landscape with a sunset or sunrise in the background. There are some colorful, ethereal shapes in the sky.

Ата, мына тоо да көрүнүп калды. Биз ал жерге кечке жуук жетип барабыз.


Ооба! Биз ал жерге барып, Кудайга табынып, анан кайра кайтабыз.



Ата! Биз отунду алып келдик,  
сен болсо курмандык чалынуучу  
жайды орноштурдун, а бирок,  
курмандыгыбыз кайда?


Ыскак, мен сага  
Кудайдын биз менен сүйлөшүп,  
анан Ал бизге карыганда уул  
бергенин айтып бербедим беле?  
Бу сапар да Ал мага сөз айтты.



A comic book illustration showing a man with a long white beard and a turban on the right, looking towards a woman on the left. The woman has dark curly hair and is wearing a headscarf and a dark, sleeveless top. She has a surprised or questioning expression on her face. The background is a plain, light brown color.

Ал мага:  
«Сенин  
уулунду  
курмандыкка  
чалуу убагы  
келди!» - деп  
айтты.


**Мениби? Ата,  
сен чын эле айтып  
жатасыңбы?**



Кудай сага менин мураскор экендигимди, улуу элдин башчысы боло турганымды, анан калса, менин балдарым асмандагы жылдыздардан да көп боло тургандыгын айтпады беле? Эгер мен өлсөм, анда Кудайдын убадасы эмне болот?

Менин билишим боюнча, Кудай эмне деп убада берсе, так ошондой болот. Эгер Ал, сенин улуу элдин башчысы болушунду убадалаган болсо, сен өлгөн учурда да ал нерсе аткарылат.



A man with a long white beard and a blue robe is holding a sword over the head of a blindfolded man. The blindfolded man is wearing a dark tunic and has his hands behind his back. The scene is set outdoors with a pile of sticks and a wooden structure in the background.

Бирок, мен  
өлүп калсам, ал  
нерсе кантип  
аткарылмак  
эле?

Мен, Ал  
сени кайра  
тирилтмейинче  
биле албайм?

Ата! Биз Кудайдын  
сөзүнө эмне болгон  
учурда да кулак  
салышыбыз керек.

Башталыш 22:3-9

Ыбрайым Кудайдын айтканына баш ийип, анын сөзүн аткарып жатканын билген менен, жүрөгүндөгү уйгу-туйгу ойлордон кайгыга батып, ар дайым аткарып жүргөн курмандык чалуу расмисин кыла албай, колдору калтырап жатты.



Ал уулунун колу-бутун байлап, курмандык чалынуучу жайга жаткызды. Кийинки кадам, аны бычак менен союу эле.



Кудайга тынымсыз  
сыйынуу менен Ыбрайым  
бычакты колуна алып, эми  
саяйын дегенде капыстан  
эле көктөн үн чыкты:



A comic book illustration. On the left, a character's hand is wrapped in white bandages, gripping a sword hilt. The hand is raised, and the sword is held vertically. On the right, an older man with a long, white beard and a yellow turban looks towards the hand with a serious expression. The background is dark with diagonal hatching lines. A yellow speech bubble is positioned in the upper right quadrant.


**Ыбрайым!  
Ыбрайым!  
Токто! Балага  
тийбе!**





**Сенин жалгыз уулунду  
сураганымда да, мага кулак  
салып тилимди алганыңдан  
улам, мага толук ишенгениңди  
эми билдим».**

Ыбрайым башын көтөргөндө,  
бир бадалга мүйүзүнөн илинип  
турган кочкорду көрөт.



Ата, карачы  
Кудай менин  
ордума  
кочкорду  
тартуулап  
жатат!




**Ыбрайым, сен жалгыз уулунду аябай, ушул ишке барганың үчүн, мен сенин балдарыңды асмандагы жылдыздардай сансыз көбөйтөм. Балдарың ушул жерди ээлеп, сенин душмандарыңды талкалайт. Ошондой эле, сенин тукумуңдан жаралган уул аркылуу жер жүзүндөгү бүт улуттарга менин батам тийет.**



Ата, Кудай сен айткандай эле өтө ырайымдуу экен!

Башталыш 22:9-18; Еврейлер 11:17-19

Ошентип, Ыбрайымдын Ысмайыл жана Ыскак деген эки уулу болгон. Ыскак Кудайдын Ыбрайымга берген убадасы боюнча берилген. Ыскактан Жакып деген, кийинчерээк Ысрайыл деген атка конгон уул төрөлөт. Жакыптын 12 баласы болот. Жакыптын убагында, анын 12 баласы жана алардын үй-бүлөлөрү Мисирге кетип, кийинчерээк кулга айланып калышат. (Б.э.ч. 1706 жыл мурда)





Башталыш 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Жакыптын 12 баласы  
Ысрайылдын  
12 уруусуна айланат.

Ысмайылдан 12 мурасчы  
төрөлүп, алардан бүткүл  
Араб эли жаралган.

Ысмайыл

Ыбрайым

Ыскак

Жакып (Б.э.ч.  
1836 жыл мурда)

(Б.э.ч. 1896 жыл мурда)





<https://goodandevilbook.com/>